

23-сентябрь – Мамлекеттик тил күнү

КЫРГЫЗ ТИЛИМ

"Тил – улуттук сүйлөп жана сүйлөп. Кайрылышында жана сүйлөп." Чыңгыз АЙТМАТОВ

Кыргыз тилим – жашоодугу булагым,
Караныңда жол көрсөтчү чырагын.
Өзүм бою озум менен бир болуп,
Өтө ынақ маектешкен ынағым.

Кыргыз тилим – күчүм жана кубатым,
Жүрөк экөөң дем-куч берип турасын.
Оз тилимде оюндагы сырларды,
Өзүм элим теренирәк угасын.

Кыргыз тилим – океандай казынам,
Өзүн барда дидарлашып жазылам.
Чоң улуттун тилдеринен көм эмес,
Кыргыз калкым болсо дагы азынан.

Кыргыз тили – байланышчу куралым,
Кыргыздарга кызмет кылган убагын.
Кыргыз тили көрөнгөлүү тил экен,
Калың калктаң, ишенибесең сурагын?

Энеги тилим бирге жашап жүрөбүз,
Эч жарапшайт көмикенде бирөбүз.
Энекемден төрөлгөндө түгөйлем,
Ошондуктан тагдырлашып сүйөбүз.

Энеги тилим – жакынысың жүрөктүн,
Жакшы кепти кеткис кылган түнөткүн.
Чала сүйлөп аны сүйбес адамга,
Чынында эле кетким келет күрөшкүм.

Кыргыз тилим – энеги тилим сыйлаган,
Энеги тилде эл сүйүнүп, ыйлаган.
"Манас" менен Эр Төштүкту таштабай,
Кынындардан сактал келди кийладан.

Кыргыз тили – мага берген кубатым,
Акыл-эсти байтын сен турасын.
Ата-баба түптөп келген тил кенин,
Аксатастан керек бағыт, улашын.

Кыргыз тили – мага берген акылым,
Кадырлашып бирге ескөн жакыным.
Күмүш менен алтындан да кымбаттуу,
Кортундулап айтканымда ачыгын.

Расулберди МАМЕТОВ,
акын, СССРдин жана
Кыргыз Республикасынын элге билим
берүүсүнүн мыктысы,
"Кыргыз тили" төш белгисинин эсси

**Турмуш
Кайрыктары**

Адам болсоң элди, тилди баркатаң.
Сен адамсың адамзатты даңкатаң.
Катылайын өз жериңди түгөлдө,
Жок го кыйыр, кыргыз буту баспаган.

Айың турат ай асманга керилип,
Көлүң турат, келегей деп берилип.
Алтын көмүр чагылганын көргөндө,
Элин ыйлайт жаш баладай элирип.

Табигатта арнап берсе Кудайым,
Эл көрбөсө ырыссысын, убайын.
Пайдаланып аны күнджө кечиргөн,
Коколор көп күнден-күнө семиргөн.

Чоро АСКАРОВ,
Жумтап району

Уялтып кой

Бактылуумун, жарық экен бешенем,
Баба тилде сүйлөп жашап жүромун.
Кыргыз туруп, кыргыз тилин билбеген,
Көкүрөксүз манкурттарга күйөмүн.

"Сексен, токсон жылдан кийин бул тилдин,
Күнү бүтөт", – дегендерге айтаарым!
Кыргыз анда түкүм курут болгону,
Кыйынсынбай баба тилге кайт баарын.

Кайда калат бабалардын мурасы,
Кыргызын деп кантап айттап урпаастар.
Эссиң барда, этегинди жаш баарын,
Энеги тилди сүйөбөндө уяткар.

Жусуп АЙДАРТЕГИ,
Баткен району, Баткен шаары

**Өлкөнүн акча-кредит саясатын жүргүзүү, негизги
макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн аткарылышына
жетишүү менен катар эле, Улуттук банктын
мамлекеттик тил маселеси боюнча иштери тууралуу
маалымат алуу максатында кабарчыбыз банктын
Мамлекеттик тилди өнүктүрүү болуп мүнүн башчысы
Нургүл Садыковага кайрылды.**

Улуттук банк – улуттук тиnde сүйлөйт

Н.Садыкова

Маектешкен Миңзакат ТЫНАЛИЕВ,
«Кыргыз Туусу»

- Нургүл Өмүркуловна, өлкөдөгү
айрым мамлекеттик кызматкерлер
кыргыз тилин адатта мыйзам ка-
был альнган күн жасында гана эле
эстеп калышат эмеспи. А Улуттук
банкта бул маселе кандай?

- Улуттук банк "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө" мыйзамдын талаптарын аткаруу максатында бир нече жылдан бери маанилүү иш-чараларды жүргүзүп келүүдө. Алсак, 1989-жылы эле ошол учурдагы Башкармалык тарабынан ушул мыйзам талаптарын жүзөгө ашыруу максатында иш-план иштелип чыгып, ага ылайык банк кызматкерлерин кыргыз тили боюнча аттайын окуу куралдары, сөздүктөр менен камсыз кылуу сыйктуу алгачкы кадамдар жасалган. Негизинен УБДА бул маселеге 1992-жылдан тартып олуттуу көңүл бурулган. Улуттук банктын штатына котормочулук кызметтер киргизилп жана тиешелүү билими бар тажрыйбалуу котормочулуктарын, ага мамлекеттик тил мыйзамдын талаптарын аткаруу, бул батытта иш алып баруу жоопкерчилиги жүктөлгөн. Натыйжада, Улуттук банктын жаңынча, учур талабына ылайык иштелип чыккан ченемдик документтери, нускоолору мамлекеттик тилге которулуп, облустук башкармалыктарга жөнөтүлүп, алар күндөлүк иште пайдаланып жатышат.

Ошол эле 1992-жылы "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасындағы банктар жана банктардын иши жөнүндө" алгачкы мыйзам долбоорлурун талаптарын чөлөөнүү түзүлгөн. Натыйжада, банктардын мөнөттөрүлгөн, бухгалтердик эсепке, акча-кредиттик операцияларга, экономикага жана ички аудит ишине, төлем системасынын ишине, ислам бана ишине жана финанссылоо принциптерине тиешелүү терминдер кароого алынуу менен Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил комиссиясынын терминкомунда бекитилип, өзүнчө китетке болуп, керектөөчүлөрдүн кеңири катмарына сунушталган. Учурда бул терминдер кайрадан толукталып иштелип, финанссы жана банк ишине тиешелүү атоолордун толук толтум түрүндө кыргыз, орус жана англий тилинде көлөмдүү сөздүк катары чыгарылышы пландаштырылууда. Албетте, терминдер бояонча ишти жөнөтүү салуу аркылуу биз, учурда алардын коммерциялык банктардын иштинде да бирдей, өңчөйлөтүлгөн вариантта колдонулушуна жетишип жатабыз. Айтальык, Улуттук банктын талабында бояонча реструктураланып, бирдей, көрсөткүчтөрдүн жыларда бардык коммерциялык банктардын иштинде келишимдерин, кардарлар менен иш алып барууда талап кылынган документтерин эки тилде даярдап, кардарлардын кароосуна сунуштоодо. Мышада ары да болуп, жергүзүп жаткан бармакчыбыз. Учурдан пайдаланып, Улуттук банкка терминдер маселесин жөнөтүү көрсөткүчтөр бар деп айттууга болот.

- Демек, кыргыз тилин билген адистерге Улуттук банкта артыкчылык берилет экен да. Энеги тил мей-

нен катар улуттук сомубузда эли-
биздин улуу инсандарынын элесинин
түшүгүлүшүнө дагы Улуттук банктын
сальмы чоң эмспи?

- Ооба. Улуттук банк улуттук валютанын алгачкы банкноталарынын эскиздерин даярдоодо кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн, кыргыз адабияты менен искусствоосунун пайдубалын түтөгөн улуу инсандардын бейнесин кыргыз сомуна түшүгүү идеясын колдоп, кыргыз элинин, анын мамлекеттик тилинин өзүнүн тарыхын ордун татыктую элеши учүн чечкиндүү иш жасаган. Жалпыга маалым болондой, Улуттук банктын бардың басылмалары, ченемдик-куктуук документтери, токтомдору, буйруктары, бийрүүлүрлөр 1992-жылдан бери эки тилде даярдап, банк турмушунда болуп жактан жаңылыктар, жаңы каталып көрсөткүчтөр менен банкта талалтар тутура кабыл алынып, айрыкча башка улуттук жокпукка жаңылыктары көрсөткүчтөр менен банктын расмий сайтынан күн сайын үч тилде таанышып турдуу мүмкүнчүлүтүү түзүлгөн.

- Банк системасындағы көптөгөн терминдер сиздердин жылдык отчетторундада басылтып, учурда финанссы-банк тармагында бекитген термин катары көндири колдонулуп баштады...

- "Улуттук банк жөнүндө" мыйзамдын 7-беренесин аткаруу, банк терминдери бояонча түшүнүрмөлөрдү берүү жана терминдер бояонча сөздүк түзүү максатында курамыни Башкармалыктын мүчөлөрү киргэн Методологиялык комиссия түзүлгөн. Натыйжада, банктардын көзөмөлгө, бухгалтердик эсепке, акча-кредиттик операцияларга, экономикага жана ички аудит ишине, төлем системасынын ишине, ислам бана ишине жана финанссылоо принциптерине тиешелүү терминдер кароого алынуу менен Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил комиссиясынын терминкомунда бекитилип, өзүнчө китетке болуп, керектөөчүлөрдүн кеңири катмарына сунушталган. Учурда бул терминдер кайрадан толукталып иштелип, финанссы жана банк ишине тиешелүү атоолордун толук толтум түрүндө кыргыз, орус жана англий тилинде көлөмдүү сөздүк катары чыгарылышы пландаштырылууда. Албетте, терминдер бояонча ишти жөнөтүү салуу аркылуу биз, учурда алардын коммерциялык банктардын иштинде да бирдей, өңчөйлөтүлгөн вариантта колдонулушуна жетишип жатабыз. Айтальык, Улуттук банктын талабында бояонча реструктураланып, бирдей, көрсөткүчтөр даярдап, кардарлардын кароосуна сунуштоодо. Мышада ары да болуп, жергүзүп жаткан бармакчыбыз. Учурдан пайдаланып, Улуттук банкка терминдер маселесин жөнөтүү көрсөткүчтөр бар деп айттууга болот.

- Сиздин тил түйшүгүн тармагын күнүмдүк эмгегизиде шигилиттерди каалайбыз. А сиздин окурмандарга кандай тилегиңиз бер?

— Иш кагаздарын кыргыз тилине еткерүүгө кариши болондой, өлкөндин мыкты адистер чыгып кетип, бир эле кыргыздар калып калат деп айттып жасыпшайбы. Ал эми көп улуттуну Борбордук банкта кызматкерлерди бул жаңдай чочулматкан жокпу?

— Буга чайин жүргүзүлүп келген даярдык иштинин жылбынтыгында байылкы жыл сөздин ишкөн бурулуш жыл болду. Мамлекеттик тилди талалтагыдай өздөштүрүп, ишинде колдоно билүү кызматкерлерди ишкөн бурулуштада көп улуттук жамаатын азгөө ыраатынын айтып көп улуттуну Борбордук банкта кызматкерлерди бул жаңдай чочулматкан жокпу?

— Буга чайин жүргүзүлүп келген даярдык иштинин жылбынтыгында байылкы жыл сөздин ишкөн бурулуш жыл болду. Мамлекеттик тилди талалтагыдай өздөштүрүп, ишинде колдоно билүү кызматкерлерди ишкөн бурулуштада көп улуттук жамаатын азгөө ыраатынын айтып көп улуттуну Борбордук банкта кызматкерлерди бул жаңдай чочулматкан жокпу?

— Буга чайин жүргүзүлүп келген даярдык иштинин жылбынтыгында байылкы жыл сөздин ишкөн бурулуш жыл болду. Мамлекеттик тилди талалтагыдай өздөштүрүп, ишинде колдоно билүү кызматкерлерди ишкөн бурулуштада көп улуттук жамаатын азгөө ыраатынын айтып көп улуттуну Борбордук банкта кызматкерлерди бул жаңдай чочулматкан жокпу?

— Буга чайин жүргүзүлүп келген даярдык иштинин жылбынтыгында байылкы жыл сөздин ишкөн бурулуш жыл болду. Мамлекеттик тилди талалтагыдай өздөштүрүп, ишинде колдоно билүү кызматкерлерди ишкөн бурулуштада көп улуттук жамаатын азгөө ыраатынын айтып көп улуттуну Борбордук банкта кызматкерлерди бул жаңдай чочулматкан жокпу?

— Буга чайин жүргүзүлүп келген даярдык иштинин жылбынтыгында байылкы жыл сөздин ишкөн бурулуш жыл болду. Мамлекеттик тилди талалтагыдай өздөштүрүп, ишинде колдоно билүү кызматкерлерди ишкөн бурулуштада көп улуттук жамаатын азгөө ыраатынын айтып көп улуттуну Борбордук банкта кызматкерлерди бул жаңдай чочулматкан жокпу?

— Буга чайин жүргүзүлүп келген даярдык иштинин жылбынтыгында байылкы жыл сөздин ишкөн бурулуш жыл болду. Мамлекеттик тилди талалтагыдай өздөштүрүп, ишинде колдоно билүү кызматкерлерди ишкөн бурулуштада көп улуттук жамаатын азгөө ыраатынын айтып көп улуттуну Борбордук банкта кызматкерлерди бул жаңдай чочулматкан жокпу?

— Буга чайин жүргүзүлүп келген даярдык иштинин жылбынтыгында байылкы жыл сөздин ишкөн бурулуш жыл болду. Мамлекеттик тилди талалтагыдай өздөштүрүп, ишинде колдоно билүү кызматкерлерди ишкөн бурулуштада көп улуттук жамаатын азгөө ыраатынын айтып көп улуттуну Борбордук банкта кызматкерлерди бул жаңдай чочулматкан жокпу?

— Буга чайин жүргүзүлүп келген даярдык иштинин жылбынтыгында байылкы жыл сөздин ишкөн бурулуш жыл болду. Мамлекеттик тилди талалтагыдай өздөштүрүп, ишинде колдоно билүү кызматкерлерди ишкөн бурулуштада көп улуттук жамаатын азгөө ыраатынын айтып көп улуттуну Борбордук банкта кызматкерлерди бул жаңдай чочулматкан жокпу?

— Буга чайин жүргүзүлүп келген даярдык иштинин жылбынтыгында байылкы жыл сөздин ишкөн бурулуш жыл болду. Мамлекеттик тилди талалтагыдай өздөштүрүп, ишинде колдоно билүү кызматкерлерди ишкөн бурулуштада көп улуттук жамаатын азгөө ыраатынын айтып көп улуттуну Борбордук банкта кызматкерлерди бул жаңдай чочулматкан жокпу?